

Абдуллаева У.П.

магистрант

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

abdullaevaulkhan09@gmail.com

Эсенгулова М.М.

педагогика илимдеринин доктору, профессордун м.а

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САНАРИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УКУКТУК-ЧЕНЕМДИК НЕГИЗДЕРИ, ӨНҮГҮҮ БАСКЫЧТАРЫ

Аннотация: Кыргыз Республикасында көп жылдан бери бардык деңгээлде санараптешириүү маселеси курч турат. Бул өлкөнүн мезгил агымы менен кадам таштоосу жана өнүгүүдө башка мамлекеттерден артта калып калбоосу үчүн маанилүү маселе. Акыркы жылдары санараптешириүү жаатында бир катар маселелер чечилди, атап айтканда: товар айланышынан санараптик чөйрөгө өтүү, түрдүү социалдык долбоорлорду ишке киргизүү, «Түндүк» ведомостволовор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу экономиканын бардык тармактарын санараптешириүү. Билим берүү системасында да санараптешириүү процесси ийгиликтүү ишке ашырылууда алсак, онлайн-курстар, «акылдуу» мектеп, онлайн китеңкана жана санараптик окуу куралдар (ноутбук, компьютер, онлайн-китеңтер, онлайн күндөлүк) көнүр тараалууда.

Бул макалада санараптик билим берүүнүн укуктук-ченемдик документтер талдоого алышып, санараптешириүүнүн өнүгүү баскычтары аныкталып, ачыкталынышы сунушталууда. СОВИД-19 же пандемия мезгилинде санараптешириүү процессинин активдүү алдыга жылдырылыши, мектептик окутуу-тарбиялоо иш-чараларын өзгөртүүгө алыш келди.

Макала ошондой эле ЖОЖдордогу санараптик билим берүү процессинин жүрүшү тууралуу ачыктайт.

Негизги сөздөр: санараптешириүү, компьютер, информатика, интернет, онлайн билим берүү, санараптик сабактуулук, санараптик технология, компьютерлештириүү, электрондоштуруу, акылдуу мектеп.

Абдуллаева У.П.

магистрант

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

Эсенгулова М.М.

доктор педагогических наук, и.о. профессор

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: Вопрос цифровизации на всех уровнях остро стоит в Кыргызской Республике уже много лет. Это важный вопрос, чтобы страна могла идти в ногу со временем и не отставать от других стран в развитии. За последние годы решен ряд вопросов в сфере цифровизации, в частности: переход товар переработки в цифровую среду, реализация различных социальных проектов, цифровизация всех отраслей экономики через систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк». Процесс цифровизации успешно реализуется в системе образования, широкое распространение получают онлайн-курсы, «умная» школа, онлайн-библиотека и цифровые образовательные инструменты (ноутбук, компьютер, онлайн-книги, онлайн-дневники).

В данной статье анализируются нормативно-правовые документы цифрового образования, определяются этапы развития цифровизации и предлагается ее раскрыть. В период COVID-19 или пандемии активное продвижение цифровизации привело к изменениям в школьном преподавании и учебной деятельности.

Также в статье раскрывается процесс цифрового образования в университетах.

Ключевые слова: цифровизация, компьютер, информатика, интернет, онлайн-образование, цифровая грамотность, цифровые технологии, компьютеризация, электронизация, “умная” школа.

Abdullaeva U.P.

master's student

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

abdullaevauulkan09@gmail.com

Esengulova M.M.

Acting Professor, Department of Pedagogy

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF DIGITAL EDUCATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC, ON THE STAGES OF DEVELOPMENT

Annotation: The digitalization issue has been acute in the Kyrgyz Republic for many years in all levels. The important issue is that the country could keep up with time and don't have to be behind other countries in developing. Particularly the transition of educational necessity processing to the digital environment of issues in the field of digitalization have been resolved in recent years. The various social projects implementation, of digitalization in all sectors of the economy had run through the «Tunduk» system into interdepartmental electronic interaction. The process of civilization is being successfully implemented in the education system; online courses, smart schools, online libraries and digital educational tools (laptop, computer, online books, online diaries) are becoming widespread.

This article analyzes the regulatory documents of digital education, defines the stages of development of digitalization and assumes to disclosed it. During the COVID-19 or pandemic period, the active promotion of civilization had led to changes at school teaching and learning activities also have revealed the process of digital education at universities.

Key words: civilization, computer, computer science, Internet, online education, digital literacy, digital technologies, computerization, electronation, «smart» school.

Кыргыз Республикасында санараптик өзгөрүү жолуна түшкөндүгүн далилдеген фундаменталдуу документтер кабыл алынган: «2018–2040-жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы», «Санарап Кыргызстан 2019–2023» концепциясы. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков 2019-жылды «Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санараптештируү жылы» – деп жарыялаган учурдагы сүйлөгөн сөзүндө: «Кийинки жылдары өлкөнүн бардык региондорунда, бүткүл өлкөнүн масштабында жаңы технологияларды колдонуп, өнүгүү темпине жаңы дем берүү зарыл жана коомубуз санараптештируүнүн пайдасын көрүүсү керек. Өз ишмердүүлүгүндө санараптик технологияларды кенири пайдаланган мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу институттарын түзүү зарыл» – экендигин белгилеген [1, 1-2 б].

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санараптик технологияларды киргизүүнү активдештируү боюнча кечикирилгис чаралар жөнүндө КРнын Президенттинин №64 жарлыгы 2020-жылдын 17-декабрында жарыяланган. Жарлыкта «Билим берүү программаларынын стандартына таянбастан, эксперименталдык режимде бардык ИТ-багыттар (анын ичинде программаюо, системалык администрациялоо, киберкоопсуздук ж.б.) боюнча мектептин «Информатика» сабагы жана жогорку кесиптик билим берүү үчүн инновациялык билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана 2021-жылдын 1-сентябырынан тартып ишке киргизүү» зарылчылыгы белгиленген.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынын, мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, донордук жана эксперттик коомчулуктун, коомдук бирикмелердин, бизнестин жана жарандардын сунушгарын эске алуу менен, кенири коомдук талкуудан кийин 2018-2040-жылдарына карата Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы кабыл алынды.[2, 5-6 б.]

Улуттук стратегияда санараптик өнүгүүнүн маанилүүлүгү жети максат аркылуу ачыталган: Дүйнөлүк деңгээлдеги санарапти куруу (көн тилкелүү Интернетке кириү тармактары, маалымат борборлору, булуттук технологиялар, санараптик платформалар).

Инновациялык өнүгүүгө көмөктөшүүчү укуктук билим берүү уюмдарын жана институттарын түзүү.

Өлкөнүн бардык жарандары үчүн санараптик мүмкүнчүлүк түзүү (билим берүү тармагында, инновация, өндүрүш мүмкүнчүлүктөрү ж.б.).

Санараптик технологиялар аркылуу өлкөнү башкарууга жарандарды тартуу.

Кыймылдаткыч күчү маалымат индустриясы болуп саналган ачык санараптик коомду түзүү. Өлкөнү онлайн жашоо жана онлайн иштөө үчүн коопсуз жерге айландыруу.

Өлкөнү санараптик Жибек Жолуна айландыруу.

Көрсөтүлгөн максаттарды 2023-жылга чейин ишке ашыруу пландаштырылып, республиканын тургундары мамлекеттик тейлөө жана кызматтардын 80%ын электрондук түрдө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керектиги караган.

2003-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы ЖОЖдордун техникалык базасын өнүктүрүү, маалыматтык жана телекоммуникациялык технология каражаттарын колдонуп, аралыктан билим берүү технологияларын жакшыртуу жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун зарылчылыгын баса белгилейт.

2023-жылдын 29-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган «Билим берүү жөнүндө» мыйзамына ылайык Онлайн билим берүү уому «онлайн окутуунун билим берүү кызматтарын жакшыртуу жана жайылтуу»- деп жаңыланып мыйзам жарыяланган.

Кыргыстандын орто мектептеринин деңгээлинде «Ақылдуу мектеп» программысы ишке киргизилүүдө, ал окуу процессине санаиптик технологияларды киргизүү боюнча комплекстүү программа болуп саналат. Программа негизги төрт компоненттен турат:

- 1.мугалимдердин МТ-компетенттүүлүгүн өнүктүрүү;
2. окуучулардын санаиптик жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү;
3. санаиптик билим берүү контенттерди өнүктүрүү;
4. мектептердин МКТ-инфраструктурасын өнүктүрүү.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илими министрлигинин расмий булактарында белгиленгендей, «Ақылдуу мектеп» программысын ишке ашыруу окуу процессинде маалыматтык технологияларды пайдалануунун эффективдүүлүгүн гана жогорулатпастан, бул жалпы билим берүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө болуп, региондордогу, айыл, шаарлардагы, ар кандай тилде окуган мектептердин билим берүүдөгү жетишкендиктеринин ортосундагы айырмачылыкты кыскартат.

ЖОЖдордогу окутуу процессин эффективдүү башкаруу үчүн автоматташтырылган маалыматтык системалар ишке киргизилди (AVN системасы).

2005-2013-жылдары Кыргыстанда AVN системасы жана университетти башкаруунун бирдиктүү маалыматтык системасын түзүү жана ишке киргизүү ишке ашырылып, КМТУнун жана башка республикадагы ЖОЖдорго колдонула башгады.

Кыргыз Республикасында санаиптин өнүгүүсүн же болбосо өнүгүү эволюциясын төмөндөгүдөй баскычтар менен бөлүп карасак болот:

Электрондоштуруу;

Компьютерлештирүү;

Электрондук окуу системасын ишке ашыруу;

Информатика жана Информациялык технология ИжИТ;

Санаиптештирүү;

I баскыч – окутуу процессин электрондоштуруу деп аталат, башкача айтканда кесиптик адистиктер боюнча техникалык алгоритмдердин жана программалоонун негиздери гуманитардык илимдерде (50-жылдардын аягы 60-жылдардын башында), ал эми 60-жылдардын аягында жана 70-жылдардын башында, алгебра жана информатика предметтери окутуулуп, математикалык моделдештирүүгө басым жасалган. Бул баскычта мындай алгоритмдик ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, тилди өздөштүрүү сыйктуу иштер программалоо жана компьютер аркылуу эсептөө логикалык алгоритмдер окуучулардын билим деңгээлин өнүктүрүү жана калыптандырууга чоң таасирин тийгизди.

II баскыч. Билим берүү процессин компьютерлештирүү – бул баскычта окутуучулардын техникалык жөндөмдүүлүктүү калыптандыруу менен, компьютердик сабаттуулукка өзгөчө басым жасалат. Компьютер жана программалык камсыздоону колдонуу менен билим берүүдө, мектептерди жана жогорку окуу жайларды техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу менен иштөө методдору боюнча курстар үюштуруулуп, мультимедиялык электрондук окуу китептер колдонууга берилген.[4, 83-84 б.] Бул мезгилде окутуучулар гана эмес, окуу бөлүмүнүн жетекчилери жана билим берүү бөлүмдерү да акырындык менен компьютердик

сабаттуулук боюнча таанышып, автоматташтырылган жумуш ордун түзүү боюнча иш жүргүүзүп башташкан.

III баскыч. 2011-жылдан тартып билим берүү уюмдары электрондук окуутуну ишке ашыруу менен, иштөө ыкмалары электрондоштурулуп окууучулар үчүн бардык техникалык шарттар камсыздандырылган.

IV баскыч Информатика жана Информациялык технология (ИжИТ)

Информатика – билүү эсептөө технологиясынын жардамында информацияны түзүүнүн, сактоонун, топтоонун, иштеп чыгуунун ыкмаларын, каражаттарын жана методдорун окуп-үйрөтүчү илим. Информатика илимдин бардык тармагында тыгыз байланышта. Кайсыл гана илимди карабайлы компьютерди колдонбогон чөйрө жокко эссе. [5, 2-3 б.]

2007-жылдан тартып өлкөнүн бардык билим берүү уюмдарында Информатика жана Информациялык технология предмети фундаменталык дисциплина катары окутулуп баштаган.

Информатика предметин өздөштүрүүдө негизги билим алуу, компьютердик жана жаңы маалыматтык технологиялары аркылуу өздөштүрүлөт. Алар компьютердик сабаттуулук жана компьютердик билимдүүлүк.

V баскыч – санараптештириүү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кенешинин 2018-жылдын 14-декабрындагы № 2 чечими менен жарыяланган «Санарап Кыргызстан 2019-2023» Санариптик трансформациянын концепциясын ишке ашыруу жана «Санарап аймақ» деген муниципалдык башкаруунун санараптик платформасын түзүү. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы менен бирдикте Санариптик билим берүү технологиялары жана региондук өнүктүрүү борборун түзүү – деп жарлыкта баса белгиленип, жарлык «Эркин Тоо» газетасынын 2019-жылдын 15-январындагы №2 жарыяланды.

«Санарап Кыргызстан – 2019-2023» улуттук программасынын концепциясын, Кыргыз Республикасынын 2019-2023-жылдарга карата маалыматтык коопсуздук Концепциясын ишке ашыруу максатында жана Кыргыз Республикасынын 2019-2023-жылдарга карата киберкоопсуздук Стратегиясында төмөнкү бөлүмдөрдү киргизүү сунушталат: «Киберкоопсуздуу», «Санараптик гигиена» жана «Информатика» сабагына «Санараптик сабаттуулуктун жана коопсуздуктун негиздери». [6, 5-6 б.]

2019-2020-жылдагы дүйнө жүзүндө жарыяланган пандемия санараптик окутууга өтө тездик менен өтүүгө мажбуrlады. Чөнтөк телефондогу Zoom, W\App жана Телеграмм каналдары аркылуу санараптик окуу жүргүзүлүп жатты. Бирок, өлкөдө санараптик билим берүү толук кандуу талапка жооп берет деп айттууга болбойт. Мугалимдер/окууучулар санараптештириүү шартында өз милдетин толук кандуу аткарбаган учурлар да жок эмес, орто жаштан ашын калган окууучулар/мугалимдер санарапти өзүнө ыңгайлаштыра албаган учурлар көп кездешет.

Заманбап дүйнөдө санараптик билим берүү процессинин ийгилигинин негизги факторлорунун бири – мугалимдин санараптик окуу технологияларын ишке ашырууга даярдыгы болуп саналат. Мугалим өз ишинде жаңы технологииларды натыйжалуу колдоно алышы үчүн белгилүү бир педагогикалык шарттар түзүлүшү зарыл. Кыргызстандык изилдөөчүлөр (К.А. Зулпуева, Г. Казиева, У.Э. Мамбетакунов, А. Ибрайым кызы, А.Д.

Онгарбаева ж.б.) мугалимдин санараптик окутуу технологияларын колдонууга даярдыгы маалыматтык технологиялар тармагындагы билимине жана көндүмүнө, ошондой эле бул технологияларды колдонуу менен иштөөнүн педагогикалык принциптерин жана ыкмаларын түшүнүүгө негизделиши керектигин баса белгилешет.[7,425 6.]

Санараптик билим берүү процессинин ийгилигинин негизги себеби мугалимдин санараптик сабаттуулугун ишке ашырууга даярдыгы болуп саналат. Мугалим өз алдынча заманбап технологияны колдоно алуусу жана санараптик шарттардын түзүлүшү болуп саналат. Мисалы: сабак учурунда интернеттин ылдамдыгы, интерактивдүү такта жана компьютердик комплекс.

Колдонулган адабияттар

1. ПДЖ “Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санараптештириүү жылы”

<https://cdo2day.ru/articles/kak-razvivaetsja-cifrovaja-jekonomika-v-kirgizskoj-respublike/>

2. 2018-2040-жылдарына карата Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы <https://www.gov.kg/ky/programs/8>

3. “Санарап Кыргызстан 2019-2023” концепциясы.

<https://cbd.minjust.gov.kg/216896/edition/1118030/ru>

4. А.Токтогулов. Кесиптик лицейлерде билим берүү технологиилары. – Бишкек, –2019.

5. Информатика илимдин бардык тармагында тыгыз байланышта. <https://edu.gov.kg/media/files/6a936d85-f668-45ab-bda4-1c86d35168ef.pdf>

6. «Киберкоопсуздуку», «Санараптик гигиена» жана «Информатика» сабагына санараптик коопсуздуктун негиздері.

https://www.gov.kg/storage/2020/12/files/program/12/sanarip_kyrgyzstan_2019_2023_sanariptik_transformatsiyanyn_kontseptsiyasy.doc

7. п.и.к., проф.м.а Эсенгулова.М.М, Акимбаева А, Сыйдалиева С, Халбаева А «Мугалимдин санараптик окутуу технологииларын ишке ашырууга даярдыгын калыптыруунун педагогикалык шарттары» Вестник КГУ имени И. Арабаева, – 2023. – №2. – С. 422-430

Рецензент: филология илимдеринин кандидаты, доцент Абылкалыкова А.А.